

# **АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 210**

## **АУДИТОРДУК ТАПШЫРМАЛАРДЫН ШАРТТАРЫН**

### **МАКУЛДАШУУ**

(2009-жылдын 15-декабрынан же ушул күндөн кийин башталуучу мезгилдер  
үчүн финансыйлык отчеттуулуктун аудити жагынан күчүнө кирет)

## **МАЗМУНУ**

Пункт

### **Киришүү**

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү ..... 1

Күчүнө киришүү күнү ..... 2

**Максаты** ..... 3

**Аныктамалар** ..... 4–5

### **Талаптар**

Аудитти жүргүзүү үчүн милдеттүү шарттар ..... 6–8

Аудитордук тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу ..... 9–12

Кайталанган аудитордук тапшырмалар ..... 13

Аудитордук тапшырманын шарттарындагы өзгөртүүлөрдү кабыл алуу ..... 14–17

Тапшырманын шарттарын кабыл алуудагы кошумча пикирлер ..... 18–21

### **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү ..... A1

Аудитти жүргүзүү үчүн милдеттүү шарттар ..... A2–A21

Аудитордук тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу ..... A22–A29

Кайталанган аудитордук тапшырмалар ..... A30

Аудитордук тапшырманын шарттарындагы өзгөртүүлөрдү кабыл  
алуу ..... A31–A35

Тапшырманын шарттарын кабыл алуудагы кошумча пикирлер ..... A36–A39

1-тиркеме. Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын мисалы

2-тиркеме. Жалпы багыттагы финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун  
концепцияларынын алгылыктуулугун аныктоо

ISA

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 210 «Аудитордук тапшырманын шарттарын мақулдашууну» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү» менен биргэ кароо керек.

## Киришүү

### Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул стандарт аудитордук тапшырманын шарттарын жетекчилик жана, бул орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен макулдашуу учурунда аудитордун милдеттерин белгилейт. Ошондой эле аларды камсыз кылуу боюнча милдеттер жетекчиликке жана, бул орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жүктөлгөн аудитти жүргүзүү үчүн айрым милдеттүү шарттардын болушун белгилөө каралат. Аудиторго байланыштуу болгон аудитти жүргүзүүнүн шарттарын кабыл алуунун аспекттери АЭС 220да<sup>1</sup> каралат (A1-пунктту караңыз).

### Күчүнө кирүү күнү

2. Ушул стандарт 2009-жылдын 15-декабрынан же ушул күндөн кийин башталуучу мезгилдер үчүн финансыйлык отчеттуулуктун аудити жагынан күчүнө кирет.

## Максаты

3. Аудитордун максаты аудит жүргүзүлүүгө тийиш болгон негизги шарттар макулдашылган учурларда гана аны жүргүзүү же аны жүргүзүүнү улантуу жөнүндө сунушту кабыл алууда турат, бул төмөнкүлөр менен жетишилет:
  - (a) аудитти жүргүзүү үчүн милдеттүү шарттардын болушунун фактысын белгилөө;
  - (b) аудитордун жана жетекчиликтин жана, бул орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ортосунда жетишилген аудитордук тапшырманын шарттарын бирдей түшүнүүнү ыраствоо.

## Аныктамалар

4. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкүдөй термин төмөнде келтирилген мааниге ээ:

аудитти жүргүзүүнүн милдеттүү шарттары – финансыйлык отчетторду түзүүдө жетекчилик финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясын пайдаланышы жана жетекчиликтин жана, орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү

<sup>1</sup> АЭС 220, «Финансыйлык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө сапатты контролдоо»

жактардын аларга таянуу менен аудит жүргүзүлүп жаткан алардын жоопкерчилиги<sup>2</sup> жөнүндө негизги божомолго макулдугу.

5. Ушул стандарттын максаттары үчүн мындан ары текст боюнча «жетекчилик» деген сөздү «жетекчилик жана, бул орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар» катары окуу керек.

## Талаптар

### Аудитти жүргүзүү үчүн милдеттүү шарттар

6. Аудитти жүргүзүү үчүн милдеттүү шарттар бар же жоктугун белгилөө үчүн аудитор төмөнкүлөрғө милдеттүү:
- (a) финансыйлык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонула турган финансыйлык отчеттуулукту даярдоо концепциясы алгылыктуу экенин же жоктугун аныктоого (A2-А10-пункттарды караңыз);
  - (b) жетекчилик төмөнкүлөр үчүн өзүнүн жоопкерчилигин ырастай тургандыгы жана андап-түшүнө тургандыгы жөнүндө анын арызын алууга (A11-А14, A21-пункттарды караңыз):
    - (i) финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык финансыйлык отчеттуулукту даярдоо, анын ичинде, бул орундуу болгон жерде, аны ишенимдүү берүү үчүн (A15-пунктту караңыз);
    - (ii) ак ниетсиз аракеттерден, ошондой эле каталардан улам олуттуу бурмaloодон оолак болгон финансыйлык отчеттуулукту даярдоону камсыз кылуу үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдук үчүн (A16-А19-пунктту караңыз);
    - (iii) аудиторго төмөнкүлөрдү камсыз кылуу үчүн:
      - a. бухгалтердик эсептин маалыматтары, документациялар жана башка материалдар боюнча финансыйлык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликке белгилүү болгон жана жөндүү болуп саналган бүткүл маалыматка жеткиликтүүлүктүү;
      - b. аудитти жүргүзүү максаттары үчүн аудитор жетекчиликтен суратышы мүмкүн болгон кошумча маалыматты;

<sup>2</sup> АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү», 13-пункт.

- c. аудитор алардан аудитордук далилдерди алууну зарыл деп эсептеген ишкананын ичиндеги адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн чектелбесен мүмкүнчүлүгүн.

*Аудитордук тапшырманын шарттарын кабыл алганга чейин аудиттин алкагында иштердин көлөмүн чектөө.*

7. Болжолдонгон аудитордук тапшырманын шарттарында жетекчилик же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аудитор аткаруучу иштердин көлөмүнө аудитор бул чектөө жыйынтыгында ал финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикир билдириүүдөн баш тартышына алып келе турган чектөө деп эсептеген чектөөнү жүктөгөн учурда, аудитор ушундай чектелген тапшырманы жүргүзүү жөнүндө сунушту аудиттин варианты катары кабыл ала албайт, буга бул мыйзамдарда же ченемдик актыларда талап кылынган учурлар кирбейт.

*Аудитти жүргүзүү жөнүндө сунушту кабыл алууга таасир этүүчү башика факторлор*

8. Аудитти жүргүзүү үчүн тиешелүү милдеттүү шарттар жок болгон учурда аудитор кырдаалды жетекчилик менен талкуулоого тийиш. Бул мыйзамдарда же ченемдик актыларда талап кылынбаган учурларды кошпогондо, аудитор аудитти аткаруу жөнүндө сунушту кабыл ала албайт:

- (a) Эгерде аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонула турган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы алгылыксыз болуп саналат деп аныктаса, буга 19-пунктта баяндалган шарттар кирбейт; же
- (b) эгерде 6(b)-пунктта баяндалган макулдашуу алынбаган болсо.

#### **Аудитордук тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу**

9. Аудитор жагдайларга жарааша аудитордук тапшырманын шарттарын жетекчилик менен, же болбосо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен макулдашууга тийиш (A22-пунктту караңыз).
10. 11-пунктта баяндаландарды эске алуу менен, аудитордук тапшырманын макулдашылган шарттары аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын текстинде же жазуу жүзүндөгү макулдашуунун башка алгылыктуу түрүндө чагылдырылууга жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш (A23-A27-пункттарды караңыз):
  - (a) финанссылык отчеттуулуктун аудитинин максатын жана көлөмүн;
  - (b) аудитордун милдеттерин;

- (c) жетекчиликтин милдеттерин;
  - (d) финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясын аныктоону; жана
  - (e) аудитор чыгарууга тийиш болгон бардык корутундулардын болжолдонгон формасына жана мазмунуна карата шилтемени (A24-пунктту караңыз);
  - f) отчет формасы жана мазмуну боюнча күтүлгөндөн айырмаланышы мүмкүн болгон жагдайлар болушу мүмкүн экендиги жөнүндө арызды.
11. Эгерде мыйзам же ченемдик акт 10-пунктта баяндалган аудитордук тапшырманын шарттарын кыйла кең кесири көрсөтсө, аудитор аларды жазуу жүзүндөгү макулдашууда баяндоого милдеттүү эмес – бул учурда ушундай мыйзам же ченемдик акт колдонулгандыгынын фактисын, ошондой эле жетекчилик, бул 6(b)-пунктта баяндалгандай, анын милдеттерин ырастагандыгын жана андап-түшүнгөндүгүн көрсөтүү жетиштүү (A23, A28-A29-пункттарды караңыз).
12. Эгерде мыйзам же ченемдик акт жетекчиликтин 6(b)-пунктта баяндалгана окошоо милдеттерин көрсөтсө же аудитор тиешелүү мыйзам же ченемдик акт, аудитордун ой жүгүртүүсү боюнча, иш жүзүндө бул пунктта баяндалган милдеттерге тендеш болгон милдеттерди камтыйт деп аныктай алса, анда аудитор жазуу жүзүндөгү макулдашууда ушундай ар түрдүү болуп саналган милдеттер боюнча маалыматты баяндоо учун тиешелүү мыйзамдын же ченемдик актынын баяндамаларын колдоно алат. Мыйзамдарда же ченемдик актыларда алардын колдонулушу бирдей түрдө көрсөтүлбөгөн милдеттер боюнча жазуу жүзүндөгү макулдашуу аларды 6(b)-пунктагыдай эле ыкмалар менен баяндоого тийиш (A28-пунктту караңыз).

### **Кайталанган аудитордук тапшырмалар**

13. Кайталанган аудитордук тапшырмаларды жүргүзүү учурунда аудитор түзүлгөн кырдаалдардагы аудитордук тапшырманын шарттарын кайра кароо зарылчылыгын, ошондой эле аудитордук тапшырманын колдонулуп жаткан шарттары жөнүндө ишкананын эсине салуу зарылчылыгын баалоого тийиш (A30-пунктту караңыз).

### **Аудитордук тапшырманын шарттарында өзгөртүүлөрдү кабыл алуу**

14. Бул учун акылга сыйрлык негиз жок болгон учурларда аудитордо аудитордук тапшырманын шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө макул болууга тыюу салынат (A31-A33-пункттарды караңыз).
15. Эгерде аудитордук тапшырма аяктаганга чейин аудитор жүргүзүлүп

жаткан аудитти ишенимдин алда канча төмөн деңгээлин камсыз кыла турган текшерүүгө алмаштырууга суроо-талапты алса, аудитор бул үчүн кандайдыр-бир акылга сыйрлык негиз бар же жоктугун аныктоого тийиш (A34-A35-пункттарды караңыз).

16. Эгерде аудитордук тапшырманын шарттары өзгөрсө, аудитор жана жетекчилик аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын же башка алгылыктуу түрдөгү жазуу жүзүндөгү макулдашуунун текстинде тапшырманы аткаруунун жаңы шарттарын макулдашууга жана баяндоого тийиш.
17. Эгерде аудитор аудитордук тапшырманын шарттарын өзгөртүүнү макулдашууга кудуртесиз болсо, ал эми жетекчилик ага башталган тапшырманы баштапкы шарттарда улантууга уруксат бербесе, аудитор төмөнкүлөргө милдеттүү:
  - (a) эгерде буга колдонулуучу мыйзамдарга же ченемдик актыларга ылайык жол берилсе, бул аудитордук тапшырманы андан ары жүргүзүүдөн баш тартууга; жана
  - (b) баяндоого келишимдик же башка түрдөгү милдет каралганын же жоктугун аныктоого – корпоративдик башкаркуу үчүн жооп берүүчү жактар, менчик ээлери же жөнгө салуучу органдар сыйктуу үчүнчү жактарга мындай кырдаалдар жөнүндө билдириүүгө.

#### **Аудитордук тапшырманын шарттарын кабыл алуу учурундагы кошумча пикирлер**

*Мыйзамдар же ченемдик актылар менен толукталган финанссылык отчеттуулуктун стандарттары*

18. Эгерде стандарттарды иштеп чыгуу боюнча тиешелүү ыйгарым укуктуу же таанылган уом белгилеген финанссылык отчеттуулуктун стандарттары мыйзамдар же ченемдик актылар тарабынан толукталган болсо, аудитор бул финанссылык отчеттуулуктун стандарттарынын жана бул кошумча таланттардын ортосунда карама-каршылыктар бар же жоктугун аныктоого тийиш. Эгерде мындай карама-каршылыктар бар болсо, аудитор тиешелүү кошумча таланттардын мүнөзүн жетекчилик менен талкуулоого тийиш жана аракеттердин төмөнкүдөй эки вариантынын бирин макулдашууга тийиш:
  - (a) кошумча таланттар финанссылык отчеттуулуктагы кошумча ачып көрсөтүүлөр аркылуу аткарылышы мүмкүн; же
  - (b) финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонулуучу концепциясын финанссылык отчеттуулукта сүрөттөө тиешелүү түрдө редакцияланышы мүмкүн.

Эгерде аракеттердин ушул эки вариантынын бири да мүмкүн болбосо, аудитор өзүнүн аудитордук пикиринин түрүн АЭС 705<sup>3</sup> ылайык өзгөртүшү керек экендигин же жоктугун аныктоого тийиш (A36-пунктту караңыз).

*Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы мыйзамдар же ченемдик актылар тарабынан көрсөтүлгөн – тапшырманын шарттарын кабыл алууга таасир этүүчү башка факторлор*

19. Эгерде аудитор мыйзамдарда же ченемдик актыларда көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү концепциясы алгылыктуу эмес болгон деп аныктаса, эгерде аларды мыйзамдарда же ченемдик актыларда көрсөтүү фактысы болбосо, аудитор төмөнкүдөй шарттар болгон учурда гана аудитордук тапшырманы жүргүзүү жөнүндө сунушту кабыл алууга тийиш (A37-пунктту караңыз):
  - (a) жетекчилик финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты ал адаштырууга алыш баруучу болбоосу үчүн зарыл болгон кошумча ачып көрсөтүүнү камсыз кылууга макул;
  - (b) аудитордук тапшырманын шарттарында төмөнкүлөр таанылат:
    - (i) финанссылык отчеттуулук боюнча аудитордук корутундуу көнүлдү бурган абзацты камтыйт, ал пайдалануучуларга АЭС 706га (кайра караплан) ылайык маалыматты кошумча ачып көрсөтүүнү көрсөтөт;<sup>4</sup> жана
    - (ii) финанссылык отчеттуулук боюнча тиешелүү аудитордук пикир «бардык олуттуу мамилелерде ишенимдүү берилген» же «канык жана ишенимдүү түшүнүктү берет» деген сияктуу баяндоолорду камтууга тийиш эмес, буга ушул баяндоолорду колдонуу менен финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясына ылайык мыйзамдар же ченемдик актылар аудитордан финанссылык отчеттуулук боюнча анын аудитордук пикирин билдириүүнү талап кылган учурлар кирбейт.
20. Эгерде 19-пунктта белгиленген шарттар жок болсо, ал эми аудитор мыйзамдарга жана ченемдик актыларга ылайык аудитордук тапшырманы аткарууга милдеттүү болсо, ал төмөнкүлөргө милдеттүү:

<sup>3</sup> АЭС 705 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир».

<sup>4</sup> АЭС 706 (кайра караплан) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдөрү»

- (a) финанссылык отчеттуулуктун мүнөзүн адаштыруучу анын аудитордук корутундусуна таасирди баалоого; жана
- (b) бул маселени ойдогудай эске салууну аудитордук тапшырманын шарттарына киргизүүгө.

*Мыйзамдар же ченемдик актылар менен каралган аудитордук корутундуу*

21. Айрым учурларда тиешелүү юрисдикциядагы мыйзамдар же ченемдик актылар аудитордук корутундунун форматын же баяндамаларын Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарынан кыйла айырмаланган түрдө же терминдерде буюрат. Бул жагдайларда аудитор төмөнкүлөрдү баалоого тийиш:

- (a) пайдалануучулар финанссылык отчеттуулуктун аудитинен ала турган айкындыкты аларда туура эмес түшүнүү келип чыгышы мумкун экендигин же жоктугун жана, эгерде ушундай болсо,
- (b) аудитордук корутундудагы кошумча түшүндүрмөлөр ыктымалдуу туура эмес түшүнүүнү азайта ала тургандыгын же жоктугун<sup>5</sup>.

Эгерде аудитор аудитордук корутундудагы кошумча түшүндүрмөлөр ыктымалдуу туура эмес түшүнүүнү азайта албайт деген корутундуга келсе, ал ушул аудитти жүргүзүү жөнүндө сунушту кабыл ала албайт, буга бул мыйзамдар же ченемдик актылар тарабынан талап кылынган учурлар кирбейт. Ушундай мыйзамдарга же ченемдик актыларга ылайык жүргүзүлгөн аудит Аудиттин эл аралык стандарттарына шайкеш келбейт. Тиешелүү түрдө аудитор конкреттүү аудитордук тапшырма Аудиттин эл аралык стандарттарына<sup>6</sup> ылайык жүргүзүлгөндүгү жөнүндө кандайдыр-бир ырастоолорду аудитордук корутундуга киргизе албайт (A38-A39-пункттарды караңыз).

\*\*\*

## **Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

### **Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү (1-пункттуу караңыз)**

A1. Ишенимди камсыз кылуучу, анын ичинде өзүнө аудитордук тапшырмаларды камтыган тапшырма практикалык адис көз карандысызыздык жана кесиптик компоненттүүлүк сыйктуу тиешелүү этикалык талаптар канааттандырылат, ал эми тапшырманын өзү бир нече мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү камтыйт деп эсептеген

<sup>5</sup> АЭС 706 (кайра каралган)

<sup>6</sup> Ошондой эле АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуну түзүүнү» караңыз, 43пункт.

учурларда гана жүргүзүүгө кабыл алынышы мүмкүн<sup>7</sup>. Аудитордук тапшырманы аткарууга кабыл алуунун контекстинде этикалык талаптар жагынан аудитордун милдеттери алар аудиторго байланыштуу болгон учурда да АЭС 220да<sup>8</sup> каралат. Ушул АЭС аудиттен етүп жаткан ишканага байланыштуу болгон жана аудитор менен ишкананын жетекчисинин ортосунда макулдашылууга тийиш болгон маселелерди (же милдеттүү шарттарды) карайт.

### **Аудитти жүргүзүү үчүн милдеттүү шарттар**

*Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы (6(а)-пунктту караңыз)*

- A2. Ишенимди камсыз кылуучу тапшырманы аткарууга кабыл алуунун шарттарынын бири тапшырманын аныктамасында эске алынган, ишенимди камсыз кылуучу критерийлер болжолдонгон пайдалануучуларга ылайыктуу жана жеткиликтүү экендигинде турат<sup>9</sup>. Критерийлер баалоону жүргүзүү же предметтик тармакты өлчөө үчүн колдонуучу баштапкы маалыматтарды, анын ичинде, бул орундуу болгон маалыматтарды билдирет. Ылайыктуу критерийлер кесипкей ой жүгүртүүнүн контекстинде тигил же бул предметтик тармакты баалоону же өлчөөнү жетиштүү ырааттуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитинин учурунда аудитор пайдалана турган критерийлерди, анын ичинде, бул орундуу болгон жерде, аны ишенимдүү берүүнү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонуулуучу концепциясы берет.
- A3. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясы болмоюнча ишкананын жетекчилигинде финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн ойдогудай негиз жок, ал эми аудитордо ушул финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн ылайыктуу критерийлер жок. Көпчүлүк учурларда аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонуулуучу концепциясы, бул А8-А9-пункттарда баяндалгандай, алгылыктуу болуп саналат деп божомолдошу мүмкүн.
- A4. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонуулуга тийиш болгон финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугун аудитор аныктоосуна түздөн-түз тиешеси бар факторлор төмөнкүлөрдү камтыйт:

<sup>7</sup> Ишенимди камсыз кылуучу тапшырмалардын эл аралык концепциясы, 17-пункт.

<sup>8</sup> АЭС 220, 9-11-пункттар

<sup>9</sup> Ишенимди камсыз кылуучу тапшырмалардын эл аралык концепциясы, 17(b)(ii) -пункт.

- аудиттен өтүп жаткан ишкананын мүнөзү (мисалы, ал коммерциялык уюм, мамлекеттик сектордун ишканасы же коммерциялык эмес уюм болуп саналабы);
  - финанссылык отчеттуулукту дайындоо (мисалы, ал пайдалануучулардын кенири чөйрөсүнүн демейки маалыматтык муктаждыктарын же конкреттүү пайдалануучулардын спецификалык маалыматтык муктаждыктарын канаттандырууга арналганбы);
  - финанссылык отчеттуулуктун мүнөзү (мисалы, финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулуктун толук комплекти же жападан жалгыз финанссылык отчет болуп саналабы);
  - финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонулуучу концепциясы мыйзамдар же ченемдик актылар тарабынан көрсөтүлөбү.
- A5. Финанссылык отчеттуулукту көпчүлүк пайдалануучулар алардын спецификалык маалыматтык муктаждыктарын эске алуу менен даярдалган финанссылык отчеттуулукту талап кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Конкреттүү пайдалануучулардын бардык маалыматтык муктаждыктарын канаттандыруу мүмкүн эместигине карабастан, пайдалануучулардын кенири чөйрөсү учун жалпы болуп саналган финанссылык маалыматка муктаждыктар бар. Пайдалануучулардын кенири чөйрөсүнүн финанссылык маалыматка жалпы муктаждыктарын канаттандыруу учун иштелип чыккан финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулук жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулук деп аталаат.
- A6. Айрым учурларда, финанссылык отчеттуулук конкреттүү пайдалануучулардын финанссылык маалыматка муктаждыктарын канаттандыруу учун иштелип чыккан финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына ылайык даярдалышы мүмкүн. Мында финанссылык отчеттуулук атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук деп аталаат. Мындай жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонулуучу концепциясын тандоо болжолдонгон пайдалануучулардын финанссылык маалыматка муктаждыктары менен аныкталат. Конкреттүү пайдалануучулардын финанссылык маалыматка муктаждыктарын эске алуу менен иштелип чыккан финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепцияларынын алгылыктуулугу АЭС 800дө каралат<sup>10</sup>.
- A7. Аудитти жүргүзүү жөнүндө сунушту кабыл алгандан кийин финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясында бул концепциясынын алгылыктуу эместигин көрсөткөн айрым кемчиликтер табылышы мүмкүн. Бул концепцияны пайдалануу мыйзамдарда же

<sup>10</sup> АЭС 800 (кайра каралган) «Атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитинин өзгөчөлүктөрү», 8-пункт

ченемдик актыларда көрсөтүлгөн учурларда 19-20-пункттардын талаптары колдонулат. Бул концепцияны пайдалануу мыйзамдарда же ченемдик актыларда көрсөтүлбөгөн учурда жетекчилик алгылыктуу боло турган башка концепцияны кабыл алуу жөнүндө чечим кабыл альшы мүмкүн. Эгерде жетекчилик ушундай чечим кабыл алса, анда 16-пункттун талаптарын эске алуу менен колдонуулуктуу концепцияны алмаштырууну чагылдыруу үчүн аудитордук тапшырманын жаңы шарттары макулдашылууга тишиш, анткени мурда макулдашылган шарттар актуалдуулугун жоготот.

#### Жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдо концепциялары

A8. Азыркы учурда бүткүл дүйнөдө таанылган, жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепциянын алгылыктуулугу жөнүндө ой жүгүртүүгө мүмкүндүк бере турган объективдүү жана кадыр-барктуу негиздер жок. Мынданай негиздер жок учурда жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн тигил же бул типтеги ишканалардын финанссылык отчеттуулугун стандартташтыруучу орган катары ыйгарым укуктуу же таанылган органдар белгилеген финанссылык отчеттуулуктун стандарттарын пайдалануу алгылыктуу деп болжолдонот, мында ушундай органдар өз ишинде таламдаш тарараптардын кеңири чөйрөсүнүн пикирлеринин таразалангандыгын жана эсепке алынгандыгын билдирген иштин белгиленген жана ачык регламентин колдонушу шарт. Мынданай финанссылык отчеттуулуктун стандарттарынын мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш иштин чыккан Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын (ФОЭС);
- Мамлекеттик сектордогу ишканалар үчүн финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш иштин чыккан Мамлекеттик сектордогу ишканалар үчүн финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын (МСИФОЭС);
- тигил же бул юрисдикциядагы стандарттарды иштеп чыгуу боюнча тиешелүү ыйгарым укуктуу же таанылган уюм тараткан бухгалтердик эсептин жана финанссылык отчеттуулуктун принциптерин, мында бул уюм өз ишинде таламдаш тарараптардын кеңири чөйрөсүнүн пикирлеринин таразалангандыгын жана эсепке алынгандыгын билдирген иштин белгиленген жана ачык регламентин колдонушу шарт.

Тигил же бул юрисдикциядагы стандарттарды иштеп чыгуу боюнча тиешелүү ыйгарым укуктуу же таанылган уюм тараткан бухгалтердик эсептин жана финанссылык отчеттуулуктун принциптерин, мында бул уюм өз ишинде таламдаш тарараптардын кеңири чөйрөсүнүн

пикирлеринин таразалангандыгын жана эсепке алынгандыгын билдириген иштин белгиленген жана ачык регламентин колдонушу шарт.

Мыйзамдар же ченемдик актылар тарабынан сунушталуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары

A9. 6(а)-пунктка ылайык аудитордон финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонула турган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы алгылыктуу болуп санала тургандыгын же жоктугун аныктоо талап кылынат. Айрым юрисдикциялардагы мыйзамдар же ченемдик актылар айрым типтеги ишканалардын жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулугун даярдоо учун финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепциясын милдеттүү колдонууну белгилеши мүмкүн. Башкасына көрсөтмөлөр жок болгон учурда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун мындай концепциясы ушундай ишканалар тарабынан даярдалган жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулук учун алгылыктуу деп эсептелет. Мындай концепция алгылыктуу эмес деп эсептелген учурда 19-20-пункттар колдонулат.

Стандартташтыруу органдары же мыйзам тарабынан белгиленген финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциялары жок юрисдикциялар.

A10. Стандартташтыруунун ыйгарым укуктуу же таанылган органы жок болгон же болбосо финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепциясын колдонуу мыйзамдарда же ченемдик актыларда сунушталбаган юрисдикцияда ишкан атталган же иш жүргүзүп жаткан учурда финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонуулучу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү концепциясы ишкананын жетекчилиги тарабынан аныкталат. Мындай жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепциясынын алгылыкуулугун аныктоо тартиби боюнча сунуштамалар 2-тиркемеде камтылат.

*Жетекчиликтин тиешелүү милдеттерин макулдашуу (б(б)-пунктту караңыз)*

A11. АЭСке ылайык аудит ишкананын жетекчилигинин мүчөлөрү аларга 6(б)-пунктта<sup>11</sup> баяндалган милдеттер жүктөлгөндүгүнүн фактысын тааныды жана андап-түшүнөт деген божомолдун негизинде жүргүзүлөт. Айрым юрисдикцияларда мындай милдеттер мыйзамдарда же ченемдик актыларда сүрөттөлүшү мүмкүн. Башка юрисдикцияларда мыйзамдар жана ченемдик актылар мындай милдеттерди үстүртөн сүрөттөөнү гана камтыши же болбосо алар жөнүндө таптакыр айтылбашы мүмкүн. Мындай маселелерде Аудиттин эл аралык стандарттары тиешелүү мыйзамдардан же ченемдик актылардан артыкчылыкка ээ эмес. Ошого карабастан, көз карандысыз аудит

<sup>11</sup> АЭС 200, 4-пункт

түшүнүгүнүн өзү аны жүргүзүп жаткан аудитордон ал аудиттен өтүп жаткан ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо үчүн же анын ички контролдоосунун тиешелүү системасы үчүн жоопкерчиликитти өзүнө кабыл алуудан оолак болушун, ошондой эле анда тапшырманы аткаруу үчүн зарыл болгон бүткүл маалыматты (анын ичинде негизги регистрден жана көмөкчү ведомосттодорон тышкары жактан алынган маалыматты) алуунун негиздүү божомолдору болушун талап кылат, анткени ишкананын жетекчилиги мындай маалыматты камсыз кылууга же берүүгө кудуреттүү. Ошондуктан, негиздүү божомолдор көз карандысыз аудитти жүргүзүү үчүн принциптүү мааниге ээ. Аудитордук тапшырманын шарттарынын текстин макулдашуу учурунда түшүнбөстүктөрдү болтурбоо үчүн, бул 9-12-пункттарда баяндалгандай, аудиттен өтүп жаткан ишкананын жетекчилиги ошондой эле мындай милдеттер өзүнө жүктөлгөндүгүн ал ырастап жана аңдал-түшүнө тургандыгы аны менен макулдашылат.

- A12. Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп бере турган жактардын ортосунда финанссылык отчеттуулук боюнча милдеттерди бөлүштүрүү ыкмасы аудиттен өтүп жаткан ишкананын ресурстарына жана түзүмүнө, аудитке карата тиешеси бар мыйзамдарга же ченемдик актыларга, ошондой эле ишкананын ичинде анын жетекчилиги жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ойногон тиешелүү ролдорго жараша өзгөрүп турат. Көпчулук учурларда жетекчилик аткаруу үчүн жооп берет, ошол эле учурда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жетекчиликке көзөмөлдүк кылуу үчүн жооп берет. Айрым учурларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар финанссылык отчеттуулукту бекитүү же аудиттен өтүп жаткан ишкананы ички контролдоонун финанссылык отчеттуулукка тиешеси бар системасына байкоо жүргүзүү милдетине ээ болушу же аны өзүнө жүктөшү мүмкүн. Ири ишканаларда же мамлекеттик сектордун ишканаларында корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ичинен айрым топко, мисалы, аудитордук комитетке көзөмөлдөө функцияларын жүзөгө ашыруу боюнча айрым милдеттер берилиши мүмкүн.
- A13. АЭС 580 жетекчилик өзүнө жүктөлгөн милдеттердин ичинен айрымдарын аткаралыктын ырастаган жазуу жүзүндөгү билдируүлөрдү беришин жетекчиликтен суратууну аудитордон талап кылат.<sup>12</sup> Ошентип, жетекчиликке андан ушундай билдируүлөрдү жазуу жүзүндө алуу күтүлө тургандыгын, ошондой эле башка Аудиттин эл аралык стандарттарында талап кылышкан башка жазуу жүзүндөгү билдируүлөрдү, ошондой эле зарылчылык болгон учурда финанссылык отчеттуулукка же финанссылык отчеттуулуктун деңгээлиндеги бир же

<sup>12</sup> АЭС 580 «Жазуу жүзүндөгү билдируүлөр», 10-11-пункттар

андан ашык конкреттүү ырастоолорго тиешеси бар башка аудитордук далилдерди колдоо үчүн жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү алуу күтүлө тургандыгын түшүндүрүү максатка ылайык болушу мүмкүн.

- A14. Эгерде жетекчилик өзүнүн милдеттерин ырастабаса же зарыл арыздарды жазуу жүзүндө аткарууга макул болбосо, аудитор ойдогудай аудитордук далилдердин жетиштүү санын чогултуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт.<sup>13</sup> Тиешелүү мыйзам же ченемдик акт аудитордон ушундай жасоону талап кылган учурларды кошпогондо, мындай жагдайларда аудитти аткаруу жөнүндө сунушту кабыл алуу туура эмес болоор эле. Аудитордон аудитти аткаруу жөнүндө сунушту кабыл алуу талап кылынган учурларда, анда аудитордук корутундуну даярдоо үчүн ушул маселелердин бүткүл маанилүүлүгүн жана алардын маанисин жетекчиликке түшүндүрүү зарылчылыгы келип чыгышы мүмкүн.

Финансылык отчеттуулукту даярдоо (6(b)(i)-пунктту караңыз)

- A15. Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын көпчүлүгү финанссылык отчеттуулукту берүүгө тиешелүү таланттарды камтыйт; ушундайлар үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясына ылайык берүүнү камтыйт. Ишенимдүү берүү концепциясынын – ишенимдүү берүүгө жетишүүнүн – учурунда отчеттуулуктун максаттарынын маанилүүлүк даражасы мындай: жетекчилик менен макулдашыла турган негизги божомол ишенимдүү берүүнү түздөн-түз эске салууну же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ушул концепциясына ылайык финанссылык отчеттуулук «канык жана ишенимдүү түшүнүктүү» беришин камсыз кылууга жетекчиликтин милдеттерин камтыйт.

Ички контролдоо системасы (6(b)(ii)-пунктту караңыз)

- A16. Жетекчилик ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчиликтө болот. Ички контролдоо системасы канчалык натыйжалуу экенине карабастан, ал бул ишкананын финанссылык отчеттуулугунун максаттарына канчалык жетишилгендиги жагынан ақылга сыйярлык ишенимди уюштурууну камсыз кылууга күдүреттүү, бул ички контролдоо системасынын ажырагыс чектөөлөрү менен шартталган.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> АЭС 580, А26-пункт

<sup>14</sup> АЭС 315 (кайра караплан), «Ишкананы жана анын чөйрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо», А53-пункт

- A17. Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүүчү көз карандысыз аудит жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоосу үчүн зарыл болгон ички контролдоо системасын колдоо зарылчылыгын жокко чыгарбайт. Ошондуктан аудитордон ал ички контролдоо системасы үчүн өзүнүн жоопкерчилигин ырастап жана андан-түшүнө тургандыгы жагынан жетекчиликтин арызын алуу талап кылынат. Бирок 6(b)(ii)-пунктта талап кылынган арыз жетекчилик тарабынан колдоого алынган ички контролдоо системасы өзүнүн милдетин аткарганын же ал кемчиликтерден эркин болуп чыга тургандыгын аудитор табат дегендикти билдирибейт.
- A18. Ички контролдоонун дал кайсы каражаттары финанссылык отчеттуулукту даярдоону камсыз кылуу үчүн зарыл экенин аныктоо милдети жетекчиликтө калат. «Ички контролдоо системасы» термини компоненттердин алкагында ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн кецири чойрөсүн камтыйт, аларды контролдоо чойрөсү; ишкананын тобокелдиктерин баалоо жол-жоболору; маалыматтык система, анын ичинде аны менен байланышкан бизнес – финанссылык отчеттуулукка түздөн-түз тиешеси бар процесстер, ошондой эле коммуникациялык процесстер; ишмердүүлүктүн контролдук түрлөрү; контролдоо каражаттарына байкоо жүргүзүү катары сүрөттөөгө болот. Мындай түзүм тигил же бул ишканада ички контролдоо системасы дал кандай түрдө долбоорлонот, киргизилет жана иштеген абалда кармалып турат же бул ишканада системанын тигил же бул компонентин кандай классификациялай алат дегендикти сөзсүз чагылдырыбайт<sup>15</sup>. Ишкананын ички контролдоо системасы (атап айтканда, анын бухгалтердик регистрлери жана жазуулары же бухгалтердик эсептин системасы) жетекчиликтин мұктаждыктарын, бизнестин татаалдыгынын даражасын, ишканада душарланышы мүмкүн болгон тобокелдиктердин мүнөзүн, ошондой эле тийиштүү мыйзамдарды жана ченемдик актыларды чагылдырат.
- A19. Айрым юрисдикцияларда мыйзамдар же ченемдик актылар бухгалтердик регистрлердин жана жазуулардын же бухгалтердик эсеп системасынын адекваттуулугу үчүн жооп берүүгө жетекчиликтин милдетине таянышы мүмкүн. Айрым учурларда түзүлгөн жалпы кабыл алынган практика бухгалтердик регистрлер жана жазуулар же бухгалтердик эсептин системасы, бир тараптан, жана система же ички контролдоо системасы, экинчи жагынан, өз-өзүнчө жана бири-бири менен байланышпаган системалар катары кабыл алынышына алып келиши мүмкүн. Бухгалтердик регистрлер жана жазуулар же бухгалтердик эсеп системасы, бул A18-пунктта баяндалғандай, ички контролдоо системасынын ажырагыс курамдык бөлүгү болуп

<sup>15</sup> АЭС 315 (кайра каралган), А59-пункт жана 1-тиркеме

саналгандыктан, 6(b)(ii)-пунктта да, жетекчиликтин милдеттенмелеринин тизмесинде да алар эске алынбайт. Түшүнбөстүктөрдү болтурбоо үчүн аудитор жетекчиликке бул милдеттерди колдонуу тармактарын түшүндүрүшү максатка ылайык болушу мүмкүн.

Кошумча маалымат (6(b)(iii) b-пунктту караңыз)

A20. Аудиттин максаттары үчүн аудитор жетекчиликten суратышы мүмкүн болгон кошумча маалымат, муун колдонууга мүмкүн болгон учурда, АЭС 720га (кайра каралган) ылайык башка маалыматка тиешелүү маселелерди камтышы мүмкүн. Аудитор аудитордук корутундуунун күнүнөн кийин башка маалыматты алууну күткөн учурда, аудитордук тапшырманын шарттары ошондой эле ушундай башка маалыматка тиешелүү аудитордун жоопкерчилигин, анын ичинде, эгерде колдонууга мүмкүн болсо, эгерде аудитор аудитордук корутундуунун күнүнөн кийин алынган башка маалыматта башка маалыматтын олуттуу бурмaloолору бар экендингин айкындаса, орундуу же зарыл болушу мүмкүн болгон аракеттерди таанышы мүмкүн.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү (6(b)-пунктту караңыз)

A21. Аудитордук тапшырманын шарттарын макулдашуунун негизги максаттарынын бири жетекчиликтин жана аудитордун өз ара милдеттери жагынан түшүнбөстүктөрдү болтурбоодо турат. Мисалы, эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоого кандайдыр-бир үчүнчү жак катышкан болсо, жетекчиликке финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо анын милдети бойdon кала тургандыгын эсine салуу пайдалуу болушу мүмкүн.

### **Аудитордук тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу**

*Аудитордук тапшырманын шарттарын макулдашуу (9-пунктту караңыз)*

A22. Аудитордук тапшырманын шарттарын макулдашууда ишкананын жетекчилигинин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарынын ролу аудиттен өтүп жаткан ишкананын башкаруу түзүмүнө жана тиешелүү мыйзамдарга же ченемдик актыларга байланыштуу.

*Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча кат жасау жазуу жүзүндөгү макулдашуунун башка формасы<sup>16</sup> (10-11-пункттарды караңыз)*

<sup>16</sup> Кийинки пункттарда аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттагы бардык эске салууларды аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча катка же жазуу жүзүндөгү макулдашуунун башка алгылыктуу формасына тиешелүү катары окуу керек.

A23. Аудит башталганга чейин аны жүргүзүү жагынан түшүнбөстүктөрдү болтурбоого жардам берүү максатында аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча катты аудитор жөнөтүшү аудиттен өтүп жаткан ишкананын, ошондой эле аудитордун кызыкчылыктарына ылайык келет. Бирок, айрым өлкөлөрдө аудитордук тапшырманын максатынын өзү жана көлөмү жана жетекчилик менен аудитордун тиешелүү милдеттери мыйзамда кыйла кең-кесири баяндалышы мүмкүн, башкача айтканда 10-пунктта баяндалган маселелер мыйзам тарабынан аныкталат. Бул жагдайларда 11-пункт аудиторго аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын текстине тиешелүү мыйзамдарды же ченемдик актыларды колдонуу фактысына, ошондой эле жетекчилик, бул 6(b)-пунктта баяндалгандай, өз милдеттерин ырастагандыгына жана андан-түшүнгөндүгүнө шилтемени гана киргизүүгө уруксат бергенине карабастан, аудитор, ошол эле учурда, аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын текстине жетекчиликтке маалымдоо үчүн 10-пунктта баяндалган маселелердин өзүн да кошуу максатка ылайык деп эсептеши мүмкүн.

Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын формасы жана мазмуну

A24. Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын формасы жана мазмуну аудиттен өтүп жаткан ар башка ишкананын мүмкүн. Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча катка киргизиле турган аудитордун милдеттери жөнүндө маалымат АЭС 200г<sup>17</sup> негизделиши мүмкүн. Жетекчиликтин тиешелүү милдеттеринин сүрөттөлүшү ушул стандарттын 6(b) жана 12-пункттарында камтылышы мүмкүн. 10-пунктта чагылдыруу талап кылынган маселелерге кошумча түрдө аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча кат, мисалы, төмөнкүлөргө шилтеме жасашы мүмкүн:

- аудиттин көлөмүнүн кең-кесири баяндалышына, анын ичинде аудитор сактаган колдонуучу мыйзамдарга, ченемдик актыларга, Аудиттин эл аралык стандарттарына, ошондой эле кесиптик уюмдардын этика боюнча жана башка стандарттарына шилтемеге;
- аудитордук тапшырманын натыйжалары жөнүндө маалымдоонун ар кандай башка формасына;
- аудиторго аудитордук корутундулагы аудиттин олуттуу маселелери тууралуу маалыматты АЭС 701г<sup>18</sup> ылайык маалымдоо талабына;
- ички контролдоо системаларына тийиштүү ажыралгыс чектөөлөр менен бирдикте аудиттин тийиштүү ажыралгыс чектөөлөрүнөн улам

<sup>17</sup> АЭС 200, 3-9-пункттар

<sup>18</sup> АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусунда аудитттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо»

- айрым олуттуу бурмалоолорду аудитти аткаруу талаптагыдай түрдө пландалган жана ал Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн күндө да табуу мүмкүн эмес болушу мүмкүн деген четтетүүгө мүмкүн болбогон тобокелдик бар экендигинин фактысына;
- аудитти пландоо жана жүргүзүү, анын ичинде аудитордук топтун курамын аныктоо маселелери боюнча макулдашууларга;
  - жетекчилик билдириүүлөрдү жазуу жүзүндө берет деген божомолдун болушуна (ошондой эле A13-пунктту караңыз);
  - жетекчилик ага белгилүү болгон жана финансыйлык отчеттуулукту даярдоого тиешеси бар бүткүл маалыматка жеткиликтүүлүктү берет деген божомолдун болушуна, анын ичинде жетекчилик маалыматты ачып көрсөтүүгө тийиштүү маалыматтарга жеткиликтүүлүктү берет деген божомолдун болушуна;
  - финансыйлык отчеттуулуктун<sup>19</sup> долбоорун жана бардык башка коштогон маалыматты, анын ичинде ал негизги регистрлерден жана көмөкчү ведомосттодон же андан тышкary алынганына карабастан аны даярдо жөнүндө бүткүл тиешелүү маалыматты (анын ичинде ачып көрсөтүүлөрдө таандык бүткүл тиешелүү маалыматты), ошондой эле эгерде бул бар болсо, аудитор аудитти сунуш кылынган графикке ылайык өз учурунда аяктай альшы үчүн бүткүл башка маалыматты аудиторго берүүгө жетекчиликтин макулдугуна;
  - алар тууралуу жетекчиликке аудитордук корутунду күнүнөн тартып финансыйлык отчеттуулук чыгарылган күнө чейинки мезгилге белгилүү болуп калышы мүмкүн болгон финансыйлык отчеттуулукка таасир этиши мүмкүн болгон фактывлар жөнүндө аудиторго маалымдоого жетекчиликтин макулдугуна;
  - ага ылайык гонорар (комиссия) эсептеле турган негизгө, ошондой эле төлөмдердү талап кылуунун кандай болбосун тартибине;
  - аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча катты алууну ырастоо жана анда камтылган тапшырманын шарттарын макулдашуу шарттарында жетекчиликке даректелген сурооталапка.
- A25. Аудитордон аудиттин олуттуу маселелери жөнүндө талап кылынбаган учурда, ал үчүн аудитордук тапшырманын шарттарында аудитордук корутундудагы аудиттин олуттуу маселелерин билдириүү мүмкүнчүлүгүнө шилтеме жасоо пайдалуу болушу мүмкүн, ал эми айрым юрисдикцияларда аудиторго мууну жасоо мүмкүнчүлүгүн сактоо

<sup>19</sup> АЭС 720да (кайра каралган) «Аудитордун башка маалыматка тиешелүү милдеттеринде» аныкталгандай

үчүн ушундай мүмкүнчүлүккө шилтемени киргизүү зарыл болушу мүмкүн.

A26. Зарылчылык болгон учурда аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма аудиттин иш документтерин тышкы жактарга берүү жагындагы ар кандай милдеттер боюнча катта ошондой эле төмөнкүдөй маселелер каралышы мүмкүн:

- аудитти аткаруунун айрым аспекттеринде башка аудиторлордун жана адистердин катышуусу жагынан макулдашуулар;
- аудит жүргүзүлүп жаткан ишкананын ички аудиторлорунун жана башка кызматкерлеринин катышуусу жагынан макулдашуулар;
- эгерде бул бар болсо, бул аудитор биринчи жолу жүргүзүп жаткан ишкананын аудитинин учурунда мурдагы аудитор менен жетишүү зарыл болгон макулдашуулар;
- Мыйзамдарга, ченемдик актыларга же тийиштүү этикалык талаптарга ылайык, ишканадан тыш жерлерде мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык табылган же шек жараган учурлар жөнүндө билдириүлөргө таандык аудитордун милдеттеринин шилтемеси жана баяндамасы;
- мындай мүмкүнчүлүк болгон учурда аудитордун жоопкерчилигин ар кандай чектөөлөр;
- аудитордун жана аудиттен өтүп жаткан ишкананын ортосундагы бардык кошумча макулдашууларга шилтеме.

Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын мисалы 1-тиркемеде келтирилет.

Аудиттен өтүп жаткан ишкананын компоненттеринин аудити.

A27. Башкы ишкананын аудитору ошондой эле компоненттин аудитору болуп саналган учурда, аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча өзүнчө катты жөнөтүүнүн кереги бар же жоктугу жөнүндө чечимге таасир этиши мүмкүн болгон факторлор төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт:

- компоненттин аудиторун ким дайындайт;
- бул компонент боюнча өзүнчө аудитордук корутунду даярдалууга тийиши;
- аудиторду дайындоо жагынан мыйзамдардын талаптары;
- башкы ишканага ээлик кылуу даражасы; жана
- компоненттин жетекчилигинин башкы ишканадан көз карандысыздыгынын даражасы.

Жетекчиликтин мыйзамдарда же ченемдик актыларда берилген милдеттери (11-12-пункттарды караңыз)

A28. Эгерде A23 жана A29-пункттарда баяндалган жагдайларда аудитор аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын текстине аудитордук тапшырманын айрым шарттарын киргизүү зарылчылыгы жок деген тыянакка келсе, аудитордон баары бир 11-пункттун колдонулушунан улам жетекчиликтен ал 6(b)-пунктта баяндалган, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ырастап жана андап-түшүнө тургандыгы жагынан жазуу жузүндөгү макулдукту суратуу талап кылышат. Бирок, эгерде мындай мыйзам же ченемдик акт иш жузүндө 6(b)-пунктта баяндалган милдеттерге тендеш болгон жетекчиликтин милдеттерин белгилесе, 12-пунктка ылайык ушундай жазуу жузүндөгү макулдашуу тиешелүү мыйзамдын же ченемдик актынын баяндамаларын камтыши мүмкүн. Тигил же бул юрисдикциядагы мыйзамдарда же ченемдик актыларда бул милдеттерди сүрөттөө бирдей мааниде болуп санала тургандыгы же жоктугу жагынан сунуштамалар бар жана бухгалтерлердин кесиптик бирикмелеринин, аудитти стандартташтыруу боюнча органдын же аудитордук ишти жөнгө салуу органынын атынан чыгарылган.

#### Мамлекеттик сектордогу ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A29. Демейде мамлекеттик сектордогу ишканалардын аудиторун дайындоо тартиби, ошондой эле мамлекеттик сектордогу уюмдардын аудиторунун милдеттери жана ыйгарым укуктары, анын ичинде бухгалтердик регистрлерге жана ишкананын башка маалыматтарына жеткиликтүүлүктү алууга ыйгарым укуктары мамлекеттик сектордогу аудитордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү жөнгө салуучу мыйзамдарда же ченемдик актыларда белгilenет. Эгерде мыйзам же ченемдик акт аудитордук тапшырманын шарттарын кыйла кеңири сүрөттөсө, мамлекеттик сектордогу ишкананын аудитору, ага карабастан, аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча катты 11-пунктта уруксат берилгендөн алда канча толук форма боюнча аткараруу максатка ылайык болоорун чече алат.

#### Кайталанган аудитордук тапшырмалар (13-пунктту караңыз)

A30. Аудитор ар бир мезгилде аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча катты же башка жазуу жузүндөгү макулдашууну жөнөтүп тuruудан баш тартууну чечиши мүмкүн. Бирок, төмөнкүдөй факторлор аудитордук тапшырманын шарттарын кайра кароонун жана учурдагы шарттар жөнүндө ишкананын эсine салуунун пайдасына өтө алат:

- аудиттен өтүп жаткан ишканан аудиттин максатын жана көлөмүн туура эмес түшүнүп жатат деген ар кандай белги

- аудитордук тапшырманын ар кандай кайра каралган же атайдын шарттары;
- жогорку жетекчиликтин курамындагы жакын арадагы өзгөртүү;
- менчик ээлеринин курамындагы олуттуу өзгөртүү;
- аудиттен өтүп жаткан ишкананын ишинин мүнөзүндөгү же масштабындагы олуттуу өзгөртүү;
- мыйзамдын же ченемдик актылардын талаптарындагы өзгөртүү;
- финанссылык отчеттүүлүкту даярдоо учурунда кабыл алынган финанссылык отчеттүүлүкту даярдоо концепциясындагы өзгөртүү;
- отчеттүүлүк менен байланышкан башка талаптардагы өзгөртүү.

#### **Аудитордук тапшырманын шарттарындагы өзгөртүүлөрдү кабыл алуу**

*Аудитордук тапшырманын шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө суроо-талаап (14-пункттуу караңыз)*

- A31. Аудитордук тапшырманын шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө аудиттен өтүп жаткан ишканадан аудиторго суроо-талаап ушул кызмат көрсөтүүгө зарылчылыктын өзүн козгогон жагдайлардын өзгөрүүсүнүн, заказ кылышкан эң башындагы форматта аудиттин мүнөзүн түшүнбөөнүн же жетекчилик койгон же башка жагдайлардан келип чыккан аудиттин көлөмүн чектөөнүн натыйжасы болушу мүмкүн. Аудитор, бул 14-пунктта талаап кылышканадай, аудиттин көлөмүн тигил же бул чектөөнүн кесептөрөрине өзгөчө көнүл буруп, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө суроо-талааптын сунуш кылышкан негиздемесин иликтейт.
- A32. Аудиттен өтүп жаткан ишкананын талаптарын козгогон жагдайлардагы өзгөртүү же эң башынан заказ кылышкан кызмат көрсөтүүлөрдүн маңызынын өзүн туура эмес түшүнүү аудитордук тапшырманын шарттарында өзгөртүүлөрдүн суроо-талаабы үчүн акылга сыйрлык негиздер деп эсептeliши мүмкүн.
- A33. Тескерисинче, эгерде суратылып жаткан өзгөртүү туура эмес маалыматка тиешелүү болсо, толук эмес болуп саналса же башка талаптарды канаттандырбаса, шарттарды өзгөртүү акталган деп эсептeliши мүмкүн эмес. Буга аудитор дебитордук карызга тиешелүү болгон жетиштүү сандагы ойдогудай аудитордук далилдерди алууга кудуретсиз болгон, ал эми аудиттен өтүп жаткан ишканан шарт коюлган пикирди же пикир билдириүүдөн баш тартууну алуудан оолак болуу үчүн аудитти обзордук текшерүүгө алмашууну сураткан кырдаал мисал боло алат.

*Аудитти обзордук текшерүүгө же коштоочу кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө алмаштыруу суроо-талаабы (15-пункттуу караңыз)*

- A34. Аудитти обзордук текшерүүгө же коштоочу кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө алмашууга макул болуудан мурда Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүүгө дайындалган аудиторго жогоруда A31-A33-пункттарда саналган маселелерге кошумча түрдө ушундай алмаштыруунун натыйжаларынын бардык юридикалык жана келишимдик аспекттерин баалоо талап кылышы мүмкүн.
- A35. Эгерде аудиттор аудитти обзордук текшерүүгө же коштоочу кызмат көрсөтүүлөргө алмаштыруунун акылга сыйрлык негизи бар деген тыянакка келсе, анда алмаштыруу учурuna карата аткарылган аудитордук иш өзгөргөн аудитордук тапшырманын шарттарында да орундуу болуп чыгышы мүмкүн; бирок аткаруу милдети али алдыда турган иш, ошондой эле түзүү милдети алдыда турган корутунду буга чейин кайра каралган аудитордук тапшырмага ылайык келгидей болууга тийиш. Пайдалануучуну адаштырбоо үчүн коштоочу кызмат көрсөтүүлөр боюнча отчетко төмөнкүлөргө шилтемелер киргизилбейт:
- (a) биринчи жолу жүргүзүлүп жаткан аудитке;
  - (b) аудитти жүргүзүү макулдашылган жол-жоболорду аткарууга алмаштырылган жана, тиешелүү түрдө, буга чейин аткарылган жол-жоболорду эске алуу отчеттүн демейки бөлүгүн түзгөн учурду кошпогондо, биринчи жолу жүргүзүлүп жаткан аудитордук тапшырманын алкагында, балким, буга чейин аткарылган ар кандай жол-жоболорго.

#### **Тапшырманын шарттарын кабыл алуудагы кошумча пикирлер**

*Мыйзамдар же ченемдик актылар менен толукталган финанссылык отчеттуулуктун стандарттары (18-пункттуу караңыз)*

- A36. Айрым юрисдикцияларда стандарттарды иштеп чыгуу боюнча тиешелүү ыйгарым укуктуу же таанылган уюм тарабынан белгиленген финанссылык отчеттуулуктун стандарттарынын талаптарына мыйзамдарда же ченемдик актыларда белгиленген финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү кошумча талаптар кошумчаланышы мүмкүн. Бул юрисдикцияларда Аудиттин эл аралык стандарттарын колдонуу максаттари үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонулуучу концепциясы финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ушул белгиленген концепциясын, ошондой эле булар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун белгиленген концепциясына карама-каршы келбеген шартта кошумча талаптарды камтыйт. Бул, мисалы, мыйзамдар же ченемдик актылар финанссылык отчеттуулуктун каралган тиешелүү стандарттарынан тышкary маалыматты кошумча ачып көрсөтүүнү буюрган учурда же алар финанссылык отчеттуулуктун тиешелүү стандарттарынын алкагында

жасоого боло турган тандоонун алгылыктуу варианттарынын диапазонун тарыткан учурда болуп өтүшү мүмкүн.<sup>20</sup>

*Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы мыйзамдарда же ченемдик актыларда көрсөтүлгөн – тапшырманын шарттарын кабыл алууга таасир этүүчү башка факторлор (19-пунктту караңыз).*

A37. Эгерде аудитор мыйзамдарда же ченемдик актыларда буйрук кылынган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү концепциясы алар жокто алгылыксыз болуп калаар эле деген тыянакка келсе, мыйзамдар же ченемдик актылар: «бардык олуттуу мамилелерде ишенимдүү берилген» же «анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берет» деген сыйкатуу айрым баяндоолорду аудитордук корутундуда колдонууну буйрук кылышы мүмкүн. Бул учурда мыйзамда буйрук кылынган аудитордук корутундуунун баяндамалары Аудиттин эл аралык стандарттарында талап кылынгандан кыйла айырмаланат (21-пунктту караңыз).

*Мыйзам же ченемдик акт тарабынан карапган аудитордук корутундуу (21-пунктту караңыз)*

A38. Аудиттин эл аралык стандарттары, эгерде аудитор конкреттүү аудитордук тапшырмага тиешеси бар бардык АЭСтерди аткарбаса гана, аудитордон ал Аудиттин эл аралык стандарттарын сактоо жөнүндө билдирибөөсүн талап кылат.<sup>21</sup> Мыйзамдар же ченемдик актылар Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарынан кыйла айырмаланган түрдө же терминдерде аудитордук корутундуунун форматын же баяндоосун буюрган учурда жана аудитор аудитордук корутундуудагы кошумча түшүндүрмөлөр түшүнбөй калуу мүмкүнчүлүгүн жою албайт деген тыянакка келгенде аудитор аудит АЭСке ылайык жүргүзүлбөгөндүгү жөнүндө фразаны текстке киргизүү мүмкүнчүлүгүн карашы мүмкүн. Бирок жүргүзүлүп жаткан аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык келет деп эсептөөгө аудиторго уруксат берилбегенине карабастан, аудитор Аудиттин эл аралык стандарттарын, анын ичинде аудитордук корутунду карапган АЭСтерди бул иш жүзүндө жүзөгө ашырыла турган денгээлге чейин колдонуусу кубатталат.

**Мамлекеттик сектордогу ишканалардын өзгөчөлүктөрү**

A39. Аудит жөнүндө мыйзамдардын алкагында мамлекеттик сектордо аудитти жүргүзүгө тапшырманы сүрөттөгөн конкреттүү талаптар болушу мүмкүн: мисалы, эгерде аудиттен өтүп жаткан ишканы

<sup>20</sup> АЭС 700дун (кайра карапган) 15-пунктунда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү колдонуулучу концепциясы финанссылык отчеттуулукта канчалык адекваттуу эске алынганын же баяндалганын баалоо боюнча талап камтылган.

<sup>21</sup> АЭС 200, 20-пункт

аудиттин көлөмүн чектөөгө аракет кылса, аудитордон тикелей министрге, мыйзам чыгаруу органына же мамлекеттик органга отчет берүү талап кылышы мүмкүн.

ISA

## 1-тиркеме.

(A24-А26-пункттарды караңыз)

### Аудитти жүргүзүү жөнүндө тапшырма боюнча каттын мисалы

Төмөндө Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык даярдалган жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүү үчүн аудити жүргүзүүнүн шарттары жөнүндө тапшырма боюнча каттын мисалы келтирилет. Бул кат расмий үлгү болуп саналбайт, ал ушул стандартта баяндалған ой жүгүртүүлөрө айкалышта пайдаланууга боло турган сунуштама катары каралат. Конкреттүү талаптарга жана жагдайларга ылайык ага тигил же бул өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тура келет. Эгерде аудитор аны кайталанған аудитордук тапшырмалар үчүн колдонууга ииеттенип же аракеттенип жатса, ал бир отчеттук мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине таянуу менен түзүлөт жана адаптациялоону талап қылат (ушул стандарттын 13-пунктун караңыз). Каттын сунуш кылышкан тигил же бул үлгүсүнүн алгылыктуулугу жагынан чечим кабыл алуу үчүн юристтин кызмат көрсөтүүлөрүн алуу максатка ылайык болуп чыгышы мүмкүн.

\*\*\*

Жетекчиликтүү корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын тийиштүү өкүлүнө, АВС компаниясына<sup>1</sup>.

#### [Аудиттин максаты жана көлемү]

Силер<sup>2</sup> АВС компаниясынын финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүзүүнү бизден суранып жатасыңар, ал 20Х1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финанссылык абал жөнүндө отчетту, жыйынды киреше жөнүндө отчетту, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту жана ушул күнгө карата аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетту, ошондой эле финанссылык отчеттуулукка карата эскертуулөрдү, анын ичинде эсеп саясатынын негизги принциптеринин кыскача баяндамасын камтыйт. Ушул катта биз сунуштарды кабыл алганыбызды жана ушул аудитордук тапшырманы түшүнгөнүбүздү канааттануу менен ырастайбыз.

<sup>1</sup> Катта тийиштүү кат алуучулар жана тапшырманы аткаруунун жагдайларына ылайык шилтемелер, анын ичинде тиешелүү юрисдикция көрсөтүлүгө тийиш. Тиешелүү адамдарды көрсөтүү өтө маанилүү (A22-пунктту караңыз).

<sup>2</sup> Ушул каттын текстинде «сиздер», «биз», «бизди», «жетекчилико», «корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар» жана «аудитор» деген сездөр колдонулат же конкреттүү жагдайларга жараша өзгөртүлүшү мүмкүн.

Биздин аудиттин максаты – финанссылык отчеттуулук бүтүндөй алганда ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбайт деген ақылга сыйрлык ишенимди алуу жана биздин пикириди камтыган аудитордук корутундуу даярдоо. Ақылга сыйрлык ишеним – бул ишенимдин жогорку деңгээли, бирок, Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүзүлгөн аудит, эгерде олуттуу бурмалоо бар болсо, аны дайыма табат дегендиктин кепилдиги эмес. Бурмалоолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында келип чыгышы мүмкүн жана, эгерде алар өз-өзүнчө же жыйындысында бул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынган пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир эте алат деп күтүү негиздүү болсо, олуттуу деп эсептелет.

#### [Аудитордун милдеттери]

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзөбүз. Бул стандарттар бизден этикалык талаптарды сактоону талап кылат. Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана бүткүл аудит аралыгында кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Биз ошондой эле:

- Ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам финанссылык отчеттуулуктун олуттуу бурмалоорунун тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз, бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана аткарабыз, сиздин пикириңиз үчүн негиз боло турган жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттин натыйжасында олуттуу бурмалоону таппай калуу тобокелдиги катанын натыйжасында келип чыккан бурмалоого караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракет жең ичинен сүйлөшүүнү, жасалмалоону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролду этибарга албоону камтыши мүмкүн.
- Ишкананын ички контролунун натыйжалуулугу жөнүндө пикири билдириүү максатында эмес, жагдайларга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудитке тиешеси бар ички контролду түшүнүүгө жетишебиз<sup>3</sup>. Ошентсе да, биз силерге аудиттин жүрүшүндө табылган финанссылык отчеттуулуктун аудитине тиешеси бар ички контролдун ар кандай олуттуу кемчиликтери жөнүндө жазуу жүзүндө билдиrebиз.
- Колдонулуп жаткан эсеп саясатынын орундуулугун жана жетекчилик тарафынан эсептелген баалануучу маанилердин жана ачып көрсөтүлүп жаткан тиешелүү маалыматтын негиздүүлүгүн баалайбыз.

<sup>3</sup>

Бул сүйлем аудитор финанссылык отчеттуулуктун аудитине байланыштуу ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикири билдириүтө жоопкерчиликтүү болгон жагдайларда тийиштүү түрдө өзгөртүлөт.

- Бухгалтердик эсепти жүргүзүү үчүн ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципибин жетекчилик пайдаланышынын максатка ылайыктуулугу жөнүндө жана алынган аудитордук далилдердин негизинде, өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Компаниянын күдүреттүүлүгүнө олуттуу шектенүүлөрдү пайда кылышы мүмкүн болгон окуялар же шарттар менен байланышкан олуттуу айын эместикин болушу жөнүндө тыянактарды жасайбыз. Эгерде биз олуттуу айын эместики бар деген тыянакка келсек, биз аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулуктагы тиешелүү ачып көрсөтүүлөргө көнүл бурууга же, эгерде мындай ачып көрсөтүүлөр адекваттуу болбосо, өз пикирибизди өзгөртүүгө тийишпиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутундуузун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Компаниянын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жоготууга алып келиши мүмкүн.
- Жалпы жонунан финанссылык отчеттуулуктун берилишин, түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматты ачып көрсөтүүнү, ошондой эле финанссылык отчеттуулук анын негизинде турган операцияларды жана окуяларды ишенимдүү берүүнү камсыз кылгыдай түрдө чагылдыра тургандастын же жоктугун баалайбыз.

Аудитордук тапшырманы жүргүзүү тиешелүү түрдө пландалган жана ал Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн күндө да, ички контролдүн ажыралгыс чектөөлөрү менен жыйындысында аудиттин ажыралгыс чектөөлөрүнөн улам айрым олуттуу бурмaloолорду, балким, табуу мүмкүн эмес деген жоюлбай турган тобокелдик бар.

*[Жетекчиликтин милдеттери жана финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулугуучу концепциясын аныктоо (ушул мисалдын максаттары үчүн аудитор мыйзамдарда жана ченемдик актыларда ушул милдеттердин ойдогудай баяндамасы жок экенин аныктады деген божсомол жасалган, ошондуктан ушул стандарттын 6(b)-пунктунун баяндамалары колдонулат])]*

Биздин аудит [жетекчилик жана, бул орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар]<sup>4</sup> темөнкүлөр үчүн өзүнүн жоопкерчилигин таанып жана түшүнө тургандастын эске алуу менен жүргүзүлөт:

- (a) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн<sup>5</sup>;
- (b) ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн [жетекчилик зарыл катары аныктаган ушундай ички контроль үчүн; жана

<sup>4</sup> Силердин жагдайларынарга ылайык келген терминологияларды колдонгула.

<sup>5</sup> Же болбосо, эгерде бул орундуу болсо, «Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык анык жана ишенимдүү түшүнүктүү бере турган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн» колдонулат.”

(c) бизди төмөнкүлөр менен камсыз кылуу үчүн<sup>6</sup>:

- (i) жетекчиликке белгилүү болгон жана финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн маанилүү болуп саналган: бухгалтердик жазуулар, документация жана башка материалдар боюнча бүткүл маалыматка жеткиликтүүлүк менен;
- (ii) аудитти жүргүзүү максаттары үчүн биз жетекчиликтен сурата ала турган кошумча маалымат менен;
- (iii) биз алардан аудитордук далилдерди алуу зарыл деп эсептеген ишканадагы адамдар менен түздөн-түз өз ара аракеттенүүнүн чектелбegen мүмкүнчүлүгү менен.

Биздин аудитордук жол-жоболорубузун бир бөлүгү жүргүзүлүп жаткан аудитке байланыштуу биздин дарегибизге жасалган билдириүүлөрдү жазуу жүзүндө ырастоону биз [жетекчиликтен жана, бул орундуу болгон учурда, корпоративдик башкаркуу үчүн. жооп берүүчү жактардан] өтүнө тургандыгыбызды билдириет.

Биз аудитти жүргүзүү учурунда сilerдин кызматкерлер тарабынан толук түшүнүүгө жана жардамга үмүттөнөбүз.

*[Башка тиешелүү маалымат]*

*[Кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө жөнүндө макулдашуу, төлөмдөрдү талап кылуу тартиби жана жағдайларга жарааша башка өзгөчө шарттар сыйктуу башка маалыматтарды кошкула.]*

*[Корутундууну түзүү]*

*[Аудитордук корутундуунун күтүлгөн формасына жана мазмунуна тиешелүү шильтемени, анын ичинде, эгер бул колдонулса, АЭС 720га (кайра каралган) ылайык башка маалымат боюнча корутундууну кошкула.]*

Биздин корутундуубузун формасын жана мазмунун аудиттин жыйынтыктарын эске алуу ондоп-түзөөгө болот.

Алганыңарды жана биздин тиешелүү милдеттерибизди коюу алганда, финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүнүн шарттарына сilerдин макулдугүңарды ырастап, ушул каттын тиркелген нускасына кол коюп жана бизге кайта берүүнү өтүнөбүз.

XYZ & Co.

Алынганы жана макулдук ABC компаниясынын атынан ырасталды

<sup>6</sup> Отчетко киргизилиши мүмкүн болгон жетекчиликтин милдеттерине таандык башка маселелердин мисалдарын А24-пункттан караңыз.

АУДИТОРДУК ТАПШЫРМАЛАРДЫН ШАРТТАРЫН МАКУЛДАШУУ

(колу)

.....  
Фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызмат орду

Күнү

**2-тиркеме**  
(A10-пунктту караңыз)

**Жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо  
концепцияларынын алгылыктуулугун аныктоо**

Стандартташтыруунун ыйгарым укуктуу же таанылган органдары же мыйзамдарда же ченемдик актыларда жазылган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциялары жок юрисдикциялар 1.

1. Ушул стандарттын А10-пунктунда көрсөтүлгөндөй, ишканастандартташтыруунун ыйгарым укуктуу же таанылган органдары жок болгон же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепциясын колдонуу мыйзамдарда же ченемдик актыларда жазылбаган юрисдикцияда катталган же иш жүргүзүп жаткан учурда жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясын аныктайт. Көп учурда ушундай юрисдикцияларда практика ушул стандарттын А8-пунктунда баяндалган органдардын бири белгилеген финанссылык отчеттуулуктун стандарттарын колдонууда турат.
2. Башка учурларда бул юрисдикцияда иш жүргүзгөн айрым ишканалар даярдаган жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулук учун финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясы катарында демейде таанылган тигил же бул юрисдикциядагы эсепке алуунун түзүлгөн ыкмалары болушу мүмкүн. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун мындай концепциясы кабыл алынган учурда аудитордон ушул стандарттын 6(а)-пунктунда эсепке алуунун ушул түзүлгөн ыкмалары жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулук учун финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясын жыйындысында түзө ала тургандыгын же жоктугун аныктоо талап кылышнат. Эсепке алуунун түзүлгөн ыкмалары тигил же бул юрисдикцияда кесири колдонулган учурда ушул юрисдикциядагы бухгалтердик кесиптин өкүлдөрү аудиторлордун атынан финанссылык отчеттуулукту даярдоонун бул концепциясынын алгылыктуулугун баалаган болушу мүмкүн. Башка учурларда аудитор муун демейде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясы учун мүнөздүү болгон белгилер эсепке алуунун түзүлгөн тиешелүү ыкмаларына мүнөздүү экендигин же жоктугун талдоо аркылуу (төмөндөгү 3-пунктту караңыз) же эсепке алуунун ушул түзүлгөн ыкмаларын алгылыктуу деп эсептелген финанссылык отчеттуулукту даярдоонун учурдагы концепциясынын талаптары менен салыштыруу аркылуу өзү да баалай алат.
3. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциялары демейде финанссылык отчеттуулукта берилген маалыматтын болушуна

себеп болгон төмөнкүдөй касиеттер болжолдонгон пайдалануучулар үчүн пайдалуу болуп санала тургандыгын көрсөтөт:

- (a) жөндүүлүк, башкача айтканда, финанссылык отчеттуулукта берилген маалымат аудиттен өтүп жаткан ишкананын мүнөзүнө жана финанссылык отчеттуулуктун багытына түздөн-түз тиесеси болгон иштердин абалы. Мисалы, жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдаган коммерциялык уюмдун учурунда жөндүүлүк пайдалануучулардын кенири чөйрөсү экономикалык чечимдерди кабыл алыш жаткан учурда алардын жалпы маалыматтык муктаждыктарын канаттандыруу үчүн зарыл болгон маалыматтын терминдеринде бааланат. Бул муктаждыктар демейде коммерциялык уюмдун финанссылык абалын, финанссылык натыйжалуулугун жана акча карајаттарынын кыймылын көрсөтүү аркылуу канаттандырылат;
  - (b) толук болуу, ал эч бир операциялар жана окуялар, эсептер боюнча калдыктар жана финанссылык отчеттуулукка негизделген тыннактарга таасир этиши мүмкүн болгон маалыматтарды ачып көрсөтүү колдон чыгарылбайт дегенди билдирет;
  - (c) Ишенимдүүлүк, ал финанссылык отчеттуулукта берилген маалымат төмөнкүлөрдө турат дегенди билдирет:
    - (i) муну колдонууга боло турган жерде окуялардын жана операциялардын юридикалык формасын гана эмес, ошондой эле алардын экономикалык маңызын чагылдырат;
    - (ii) ал мындана жагдайларда пайдаланган учурда ыраттуу баалоолор, өлчөөлөр, сунуштар жана маалыматты ачып көрсөтүү күтүлүшү келип чыгат;
  - (d) бейтараптык, ал финанссылык отчеттуулуктагы маалымат бир жактуулуктан эркин болгон иштин абалына көмөктөшөт;
  - (e) түшүнүктүүлүк, ал финанссылык отчеттуулуктагы маалымат айкын жана ар тарааптан берилгендинде жана аны чечмелөө учурунда кыйла айырмачылыктар мүмкүн экенин болжолдобойт дегендикте турат.
4. Аудитор эсепке алуунун түзүлгөн ыкмаларын алгылыктуу деп эсептелген финанссылык отчеттуулукту даярдоонун учурдагы тигил же бул концепциясынын талантары менен салыштырууну жүргүзүүнү чечиши мүмкүн. Мисалы, аудитор эсепке алуунун түзүлгөн ыкмаларын ФОЭСтер менен салыштыра алат. Чакан ишкананын аудитин жүргүзүү

учурунда аудитор эсепке алуунун түзүлгөн ыкмаларын стандартташтыруунун тиешелүү ыйгарым укуктуу же таанылган органы ушундай ишканалар үчүн атايын иштеп чыккан финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясы менен салыштырууну жүргүзүнү чече алат. Аудитор ушундай салыштырууну аткарганда жана айырмачылыктарды аныктаганда, финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда кабыл алынган эсепке алуунун түзүлгөн ыкмалары финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясын түзө тургандыгы же жоктугу жөнүндө, табылган айырмачылыктардын себептерин талдоону камтый тургандыгы, ошондой эле эсепке алуунун ушул түзүлгөн ыкмаларын колдонуу же финанссылык отчеттуулукта финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ушул концепциясынын сыпаттамасы натыйжада алынган финанссылык отчеттуулук пайдалануучуларды адаштырууга алыш келе тургандыгы же жоктугу жөнүндө чечим кабыл алат.

5. Тигил же бул жеке артыкчылыктарга шайкеш келиши үчүн иштелип чыккан эсепке алуунун түзүлгөн көп сандагы ыкмалары жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулук үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясын түзбөйт. Алсак, шайкештик концепциясы финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциясы болбөйт, буга ал финанссылык отчеттуулукту түзүүчүлөрдүн жана пайдалануучулардын арасында өзүнчө юрисдикцияда кенири кабыл алынган учурлар кирбейт.